

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК ИЛИМДЕР
АКАДЕМИЯСЫ



НАЦИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Б.ДЖАМГЕРЧИНОВ АТЫНДАГЫ
ТАРЫХ, АРХЕОЛОГИЯ ЖАНА
ЭТНОЛОГИЯ ИНСТИТУТУ

720071, Бишкек, Чуй проспектиси, 265-а,
тел.: (996-312) 39-19-78

Эл.почта: institutistor@mail.ru

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ,
АРХЕОЛОГИИ И
ЭТНОЛОГИИ

ИМ. Б.ДЖАМГЕРЧИНОВА

720071, Бишкек, проспект Чуй,
265-а, тел.: (996-312) 39-19-78

Эл.почта: institutistor@mail.ru

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES THE KYRGYZ REPUBLIC
INSTITUTE OF HISTORY, ARCHEOLOGY AND ETHNOLOGY NAMED , B.
DZHAMGERCHINOV

720071, 265a, prospect Chui, Bishkek, Kyrgyz Republic.

Tel: (996-312) 39-19-78, e-mail: institutistor@mail.ru



№ 40/02-75 от 29.03.2024

На № _____ от _____

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Гуманитардык факультетинин тарых бөлүмүнүн доценттин милдетин аткаруучу Р.Абдыкулованын «XIX кылымдын экинчи жарымы - XX кылымдын башындагы Осмон мамлекети менен Орто Азиянын ортосундагы дипломатиялык байланыштар тууралуу архив документтери» - деген темадагы 07.00.02- Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окмуштуулук даражасын изденүүгө жазылган Д.7.23.671 диссертациялык кеңешине коргоого сунушталсын.

КР УИАнын Б. Джамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институтунун Байыркы мезгилден XIX кылымдын соңуна чейинки Кыргызстандын тарыхы бөлүмүндөгү 2024-жылдын 18-мартындагы отурумунун №3 протоколу
(Протокол тиркелет)

«Бекитемин»

КР УИАнын Б. Жамгерчинов атындагы Тарых,
археология жана этнология институтунун директору,
т.и.л., профессор, академик А.А. Асанканов



КР УИАнын Б. Жамгерчинов атындагы Тарых, археология
жана этнология институтунун Байыркы мезгилден XIX
кылымдын соңуна чейинки Кыргызстандын тарыхы
бөлүмүндөгү 2024-жылдын 18-мартындагы отурумунун №3
протоколу

18-март, 2024-жыл

Катышкандар:

Арзыбаев Т. К. (07.00.07). Бөлүм башчы, тарых илимдеринин
кандидаты (отурумдун төрагасы)

Отурумдун мүчөлөрү:

Асанканов А. А. (07.00.07; 07.00.02) КР УИАнын Б.
Жамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология
институтунун директору, Тарых илимдеринин доктору,
профессор, КР УИАнын академиги

Жакыпбеков Ж. Т.и.д., профессор. (07.00.09)

Бедельбаев А. т.и.к, с.н.с. (07.00.02)

Алымбаев Ж. Б. т.и.д, профессор (07.00.02; 07.00.09)

Асанов Т. т.и.к. (07.00.07)

Жолдошев Р. т.и.к. (07.00.07)

Молдожунусов К. илимий кызматкер

Алагөз уулу Азамат катчы

Күн тартиби:

«XIX кылымдын экинчи жарымы - XX кылымдын башындагы Осмон мамлекети менен Орто Азиянын ортосундагы дипломатиялык байланыштар тууралуу архив документтери» темасындагы Р. Абдыкулованын кандидаттык диссертация үчүн илимий ишин талкуулоо.

Арзыбаев Т.: Урматтуу кесиптештер, бөлүмдүн жыйынында Абдыкулова Роза Аманбаевнанын *«XIX кылымдын экинчи жарымы - XX кылымдын башындагы Осмон мамлекети менен Орто Азиянын ортосундагы дипломатиялык байланыштар тууралуу архив документтери»* деген темадагы диссертациясын талкуулаганы чогулдук. Алгач анын кыскача өмүр баянын айтып өтөйүн. Жогорку билимди Кыргыз Мамлекеттик университеттин тарых факультетинде 3-курска чейин окуп, андан ары Түркиянын Анкара шаарындагы Хажеттепе университетинде уланткан. Тарых багытында магистратураны да ошол жактан бүтүргөн. Темасына байланыштуу жарыялаган илимий материалдары арбын. Бул изилдөө темасы тууралуу талкууну баштасак. Анда сөздү КР УИАнын Б. Жамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институтунун директору, Тарых

илимдеринин доктору, профессор, КР УИАнын академиги А. А. Асанкановго берсек.

Асанканов А. А.: Бул тема жаңы изилдөө темасы болуп эсептелет. Дипломатиялык байланыштар боюнча дээрлик изилдөөлөр жок. Илимий изилдөөдө жаңы материалдарды алып чыккан. Айрыкча 1916-жыл тууралуу кызыктуу маалыматтар кездешет. Архивдик материалдар болгону менен бул булак таануу менен эмес Ата мекен тарыхы менен шифры туура келет. Анткени диссертант архив булактарын алып, анализдеп, ошол доорго тиешелүү тарыхый аспекттен алып карагандыктан бул булак таанууга кирбейт. Мындан улам изилдөөнүн мазмуну 02 шифры менен эле туура келет.

Арзыбаев Т.: Анда кийинки кезекти өз оюн айтуу үчүн т.и.д., профессор Ж. Жакыпбековго берсек.

Жакыпбеков Ж.: Менин бир-эки суроом бар. Мен бул боюнча китеп чыгаргам дептирсиз. Ошол китепти көрсөк болобу?

Абдыкулова Р.: Ооба. Алып келип берем.

Жакыпбеков Ж.: Осмон империясы менен Орто Азиянын байланыштарын изилдеген буга чейин кыргыз историографиясында болгон эмес. Аны А.А. Асанканов да айтып өттү. Тема абдан жакшы экен. Мен 9-14-февралда окуп бүттүм. Мен көнгөн стилим боюнча 8 беттен турган баракчага жаздым. Абдыкулованын темасынын актуалдуулугу боюнча эч кандай шек жок. Алгач диссертациянын структурасынан баштайын. Биринчи бап

тарыхнаама, 2-бап илимий методдор жана методологиясы, 3-архив документтерге мүнөздөмө, 4-бап саясий байланыштар, 5-бап маданий байланыш тууралуу экен. Менин оюм боюнча 1-бап калсын, экинчи бап да калсын. Андан кийинкилерди 3 бап кылып кереги жок. Архив документи анализин 2-бапка эле кошуп койсоңуз эң сонун эле болот. Тиркемелер абдан жакшы экен. Көргөн киши ошолорду көрүп эле канча булак пайдаланганыңызды көрүүгө болот. 3.2. ни 2.2. ге кошосуз, 3.1. ди постсовет дооруна кошосуз. Кандидаттык диссертацияны 5 бапка бөлгөн туура эмес. Сүйлөмдү түзгөнүңүздө мүчүлүштүктөр бар. Анын ичинде көркөм сөздөр болбош керек. Мындан улам стилистика боюнча өзгөртүүлөр сунушталат. Мисалы, 4-бапта Орто Азия эмес, Орто Азия элдери менен Осмон мамлекетинин байланышы десе туура болчудан. Андан кийин Осмон-Орто Азия маданий мамилелери дегендин ордуна Осмон мамлекети менен Орто Азиянын диний байланыштары делсе туура болчудан.

Эми тексттин өзүнө өтөлү. Сизде аябай жакшы материалдар бар экен. Хижаз аймагы тууралуу абдан маанилүү материалдары бар экени бар, бирок кандайча Осмон мамлекети ислам дүйнөсүнүн мураскору катары таанылган, ушуну ачыктоо керек. Биринчи дүйнөлүк согушта Осмон мамлекети халифат делиши тууралуу маалыматты берүү керек, мунун себептерин жеке пикириңизди жазууңуз керек. 20-бетте "Осмон мамлекети оорукчан адам сымал" деген сөз айкашы же сыпаттоо өзүңүз атаган сөзбү же кайсы булакта мындай аталат, муну ачыктап жазыңыз. Болбосо

илимий эмес өзүңүздүн сөзүңүз катары кабыл албоо керек. Жаш түрктөр өздөрүнчө козголоң чыгарышы да бар го.

Беш түрк аталышындагы эмгекте, андан башка Баймырза Хайиттин эмгегин жазганда өзүңүздүн ой-пикирлериңизди бериңиз. Хайитти элдин баары жакшы билет. Совет-Түркия тарыхнаамасы деген аныктама жакшы колдонулган менимче. Түрк булактарында Кокон хандыгы Фергана хандары деп аталып келет, Баймырза Хайитте да ушундай кездешет дептирсиз. Мен да ушундай колдондум деп койсоңуз жакшы болот эле. Акдес Нимет Курат Россия тарыхы боюнча адис дептирсиз, андан кандай пайдаланганыңызды көрсөтүүңүз керек. Мехмет Сарайдын эмгеги тууралуу жазыптырсыз. Менин эки китебиме шилтеме бериптирсиз. Менин монографиямдын 4-главасында, эки китебимди колдонуптурсуз, бирок менин башка эмгегимде 2003-жылы жарыялаган эмгегимдин 4-главасында 1,2-параграфтарында 169-185-беттерде Хайит, Сарай тууралуу оюмду пайдаланыңыз. Менин бул китебим орус тилинде берилген. Андан кийин постсоветтик изилдөөлөрдө Петросяндын Гибель и мощ деген эмгегин колдондуңуз беле? Москвадан чыккан эмгектердин эң мыктысы ошол. Совет доорунда жазылган Осмон империясы тууралуу эн мыкты эмгек ошол. 45-бетте Стамбул шаарында архив документинде булактардын саны 150 000 000 го жетет дептирсиз. Бул окуган кишини ойго салат. Ушунча материалдын жардамы сизге болдубу? Мында шилтеме берилбептир. Окуган киши ишенсе да ишенбесе да болот. Кийинки Кокон шаары Леккан аты менен таанылган деле..

Бул сиз тарабынан киргизилип жаткан жакшы тарыхый түшүнүктөр. Орус тарыхнаамасында очеровательный Коканд деп аталат. Россия мусулмандары деген аталыш совет историографиясында жок ко, булда өзүнчө кызык. Орто Азияга келген осмон-түрктөрү тууралуу жазганда шилтеме жок ко. Изилдөөнүн методологиясы тууралуу жазганыңыз абдан туура. 68-бетте болжол менен 700 жылдай жашаган Осмон мамлекетинде 19-кылым эң узун кыфлым дептирсиз, ушул терминди киргизип жатканда кулакка кызыктай угулуп жатат. Өлкөдө мамлекетти сактап калуу үчүн бир топ реформалар жүргүзүлгөнүн жазыптырсыз. Блура тууралуу көп айтуунун кажети жок. Абдулхамид II дегенде булар Кануни деген аталышты жакшы көрүшөт. Ал сөздү баркташат да Осмон мамлекетинде. Сөз жүзүндө болсо да калктын бийликке аралашканын көргөзгөн дегениңиз абдан туура. Элдин аралаша баштаганынын өзү мамлекетти сактап калууда жасалган 20-кылымдагы реформалардын жыйынтыгы да. Осмон мамлекетинен бөлүнүп чыккан он тогуз мамлекет болгонун жазгансыз. Бирок ушунун баарына ишенүүгө болобу? 20-кылымдагы басып алуу саясатында ушундай болгон десеңиз туура болчудан. Бизде Түркстан генерал губернаторлугу түзүлгөн деп кошуп койсоңуз туура болмок. Архивдик документтин жалпы саны тууралуу дагы бир кайталоо болгон. Исиевдин Уйгшурское государство Йетишар китеби биздин китепканада жок. Абдан жакшы ушул китепти пайдаланыптырсыз. Якуб бектин тарыхын абдан жакшы бериптирсиз. Анын кандай киши болгонун жакшы бериптирсиз. Муну окубаганда мен маалыматым болбой калмак экен. Якуб бектин бир нече кесиптерин мен

биринчи жолу окуп жатам. Якуб бекти 66 кишиден турган топ менен Кашгарга жиберген. Анын мамлекетинин чек аралары тууралуу маалымат берилиптир. Ошонун натыйжасы кандай болду? Якуб бек Кашгарды ээлеп алган дагы Орто Азия менен кандай мамиле кылган? Осмон мамлекети аны менен кандай ымалада болгон? Бул боюнча башка жерде маалымат барбы? Өзүңүздүн оюңуз көрүнүп турсун. Росселдин макаласын колднуптурсуз. Абдан жакшы.

Андан кийин Шабдандын темир жолго кошкон салымы тууралуу абдан жакшы маалымат. Тарыхта Хижаз аймагындагы Мекке, Мединага үчүнчүсү катары Константинополду да кошуп коюу керек. Султан Абдулхамиддин Кокон менен дос мамиле катары мамилеси дегендин ордуна дос дегендин ордуна башка сөздү колдонуу керек. Кокон хандыгынын убагында достук мамиле деп жазуу ошондой деңгээлдеги мамлекет беле? Ошол доордогу аталыш менен жазуу керек. 114-бетте Явуз султан Селим Египетти катарып, пайгамбардын ыйык буюмдарды Стамбулга алып келтирилген. Алар күнүбүздө Топкапы музейинде сакталат деген эки жерде кайталанып калыптыр. Орто Азияда бир сакалын алып элдин башын айландырып жүргөнүн жазуу кеерк, аны жазыптырсыз. Максат халифат куруу аракети жасалган. Корутундуда абдан жакшы сөздөр бар экен. Осмон мамлекети менен Орто Азия хандыктарынын ортосундагы байланыш 16-кылымда башталат дейт. Чалдыран согушун баарыбыз билебиз. Ошондон баштап кайсы этап менен кандай деңгээлде байланыш уланган ошону берсеңиз жакшы болмок. 145-бетте 19-кылымда Осмон

мамлекетинде кулоо процесси тездегенин көрүүгө болот деген сөздү түшүнбөдүм. Муну жөн эле кулаган, аяктаган деп эле жазып коюңуз. Практикалык сунуштарыңыз абдан жакшы. Тиркемелериңиз абдан сонун. Негизинен заключенияңыз абдан жакшы жазылган. Ошолорду конкреттүү кошуп койсоңуз абдан жакшы эмгек болот. Бир сөз менен айтканда жактоого сунуш кылууга болот. Мындай эмгек бизде жок. Мен айткандарды көрсөңүз бир карап түзөтүп жазсаңыз сонун болот. Оңдоолор менен сунуштайм.

Арзыбаев Т.: Берген пикирлериңизди Абдыкулова кабыл алат деп ойлойм.

Беделбаев А.: Мен январ айында окуп чыккам. Кызыктуу диссертация. Иш аябай актуалдуу, орчундуу маселелер. Булактарынын негизинде жазган. Илимий, адабий стилде жазылган. Манас университетинде иштегендиктен ал жердин жазуу стили сакталганы көрүнүп турат. Бирок бул илимий талаптарга каршы эмес. Окугандан кийин жакшы таасир калтырды.

Мындай ишти нострификацияга берсе болбойбу десем, андай эреже азырынча жок экен. 7-беттеги изилдөөнүн максаты бир сүйлөм менен берилгени туура. Аппробацияны көрсөткөндө так эле илимий жыйындагы сүйлөгөнүн, макалаларын так эле көрсөтүү керек.

Аталышы маселесинде хронологиялык берилиш сүйлөмдүн аягына, кылымдарды биринчи эмес Архивдик документалдык булактарда Орто Азия Омсмон мамлекеттердин байланыштарынын чагылдырылышы деп

берсе туура болмок да. Өзөгү калып эле теманы бираз өзгөртүп киргизип койсо болот. Бирок азыр аябай оор. 1-бапта да кылымды аягына койсо туура болчудан. Жаныбек агай Орто Азия элдери делсе деп жатат, мен ага каршымын. Текстте изилдчүлөрдөн инициалын да жазуу керек. Жакыпбеков айткан Петросяндар жүрөт, бирок инициалын берүү керек. Окумуштуулардын инициалын кошуу керек. Эмгек орусча болсо орусча аталышта жазылышы керек. Адабияттар кайсыл тилде болсо ошол тилде болушу керек. Махмудовдун макасалаы бар экен. Зияев постсоветтикте жүрөт, бул советтик да. Шабдан баатырдын кириш с өзүн тарыхнаамага кетирсе болот. Сапаралиевдин Этнополитической история Оша аталышындагы эмгегин кошуу керек. Жадид, араб деп жазылса туура болчудан.

Беделбаев А.: Методолгояда түрк авторлордун эмгектерине басым жасалыптыр. 3,4-бапты бириктирип койсо болот деп ойлоп жатам. Осмон мамлекетинин саясий менен экономиканы бириктирип, текстте бириктирип салуу керек. Ар бир баптын жыйынтыгында өзүнчө берген, жакшы. 152-бетте 19, 23- булактарды ЦГА КР дебей КР БМА деп берип койсоң туура болмок. Адабияттар жетиштүү. Тиркемелериң аябай жакшы. Оңдоолор менен коргоого сунуштайм. Жактоого сунуш кылууга болот.

Арзыбаев Т.: Сөз кезегин т.и.д, профессор Жээнбек Алымбаевге берели.

Алымбаев Ж.: Мен 6-январда алгам, мүчүлүштүктөрдү биринчи айткам. Алардын баарын оңдоптур. Тема жаңы

материал. Аз болсо да ошол четтеги материалдарды илим айлампасына алып келип, түркчө, англисче булактарды пайдаланган. Структура боюнча талаптарга жооп берет. 4 же 5 бап болсун деген талапта жок. Бирок 3. Бапты 4 кө кошуп, архив документи дегенди булактык базага кошуп койсоң ошондо 4 бап бойдон калат. Структурасы толук жооп берет. 160 барак деген нормалдуу. Тиркемелердин кала бергени жакшы. Архив документтеринин баарын оңдоп чыгыпсың. Шифры кала бериши керек. Эми текстте Хива боюнча материалдар аз. Кокон деп койсок болбой калат. Сен киришүүдө диссертациялык иште Орто Азия деп аталганы менен колдогу архивдик маалыматтар Бухара, Хива тууралуу маалыматтар азыраак болгондуктан дагы көбүрөөк Коконго басым жасалды делсе туура болчудан. Главалар боюнча мен аябай карагам. Көп материалдардын баары алынып келинген. Материалдардын баарын кошкон. Бул жактан алып караганда жакшы. Эми, эгерде сен Азиянын ойгонушу деген тарыхта бир термин бар. Көз карандысыздыкка умтулуу башталган. Ушул маселеде идеяны киргизсең туура болчудан. Беш түрктүн келиши менен көз карандысыздыктын күрөшүнүн башаты ошондо башталган десең туура болчудан. Экинчиден жаңылыктарды кайрадан ондош керек. Эки-үч сүйлөм, кыргыз тарыхнаамасында биринчи жолу колдонулуп жатат десе жетишет. Жаңылыктарды кайрадан өзгөртүш керек. Эми булардын баары тез аранын ичинде ондоло турган нерсе. Иш жаңы материалдардын негизинде жазылган. Бул ишти колдоону сунуштайм.

Жолдошов Р.: Актуалдуу тема. Чет элден алынган булактар боюнча алгачкы иштерден болуп саналат. Тема менен мазмуну дал келбей жатат. Аталышын бир аз өзгөртүүнү суунуштайм. Статилистика боюнча айрым сунуштарым бар. Эмгектердин аталыштары текстте тырмакчага алынып жазылышы керек. Беш түрктүн 1916-жылдагы көтөрүлүштөгү ролун кайра карап чыгуу, архивдеги документтерге мүнөздөмө берүү боюнча оңдоо иштерине муктаждык бар. Экономикалык мамилелер дегенди алып салууну жана китеп кылып басууну сунуштайм. Степь деген сөздү айдың-талаа деп колдонупсуз, бул туурабы же башка сөз колдонуу керекпи, билбейм. Эл хан же илхан ал элдердин ханы маанисин берет. Мадали хан тууралуу жазганда түшүнүксүз жерлер бар. Каратегинге качырып кеткен деп, анан кайра башкача берилүүдө, ырааты менен берсеңиз. Саясий байланыштарында макул, экономикалык байланыштарына керек бар беле дейм да, маалымат аз да.. Оңдоолордун, түзөтүүлөрдөн кийин китеп кылып чыгарса туура болчудан.

Арзыбаев Т.: Анда Темир Асановго сөз берели.

Асанов Т.: Тема абдан актуалдуу. Текстте инициалдары жазылбай калган, кошуп койсоңуз. Тилди бир ыкмага салыш керек. Кайталоолор бар экен. Түрктөрдө жазуу ыкмасы тууралуу маалымат кошсоң. Бирок Бухара, Хива булактары аз берилген. Булактарда жалаң Осмон мамлекетинин

материалдары болуп калыптыр. Орто Азиядагылар жокпу?
Салыштыруу үчүн.

Абдыкулова Р.: Меники Осмон мамлекетинин султандык
архив даректери боюнча деп чектелген болчу.

Асанов Т.: Жалпысынан тема жакталууга сунушталат.

Алагөз уулу А.: Текстте инициалдары менен берүү керек,
ишан эмес орусчадан алган үчүн эшен деп эле берсеңиз.

Молдожунусов К.: Мен 8-январда окуган экемин. Мисалы,
3, 2-бапты бириктирсе, анан дипломатиялык байланыштары
эмес, саясий, экономикалык байланыштары десе кандай
болот? Архив системасы кененирээк маалымат берилсе
кандай болот эле?

Молдожунусов К.: Жогоруда айтылгандарга кошумча
тарыхнааме бөлүгүндөгү айрым окумуштуулардын иштөө
мезгилинде дал келбестиктер бар. Ошол учурларды карап
чыгуу абзел.

Арзыбаев Т.: Осмон мамлекети менен Орто Азия аймагынын
дипломатиялык байланыштары десе кандай болмок?
Борбордук Азия же Түркстан деп берсе кандай болот эле? Бул
менин пикирим. Же маданий жана диний байланыштары деп
берилсе эң акыркы бөлүм кандай болот эле? Материалдарга
мүнөздөмө бергенде көбүрөөк өзүңдүн ой-пикириңди берсең
туура болчудан.

Арзыбаев Т.: Урматтуу кесиптештер, талкуу үчүн рахмат.
Абдан кызыктуу тема. Иш илимий талаптарга жооп берет.
Макул десеңиздер коргоого өткөрүүнү сунуштайм.

Диссертациянын илимий жаңылыгы. Алгачкы ирет Кыргызстандын тарыхында Осмон империясына байланышкан архивдик булактар илимий айлампага киргизилип, тарыхый байланыштардын тамыры тереңде экендиги далилденди. Осмон мамлекетинин Орто Азия менен дипломатиялык байланыштарын ачуу үчүн Осмон өлкөсүнүн өкмөттүк архив материалдары илим айлампасына алынган. Изилдөөнүн апробацияланышы боюнча жыйынтыктары чет элдик, республикалык эл аралык илимий журналдарда 50 гө жакын илимий макалалар, докладдар сунулган жана жарык көргөн.

КР УИАнын Б. Жамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институтунун Байыркы мезгилден XIX кылымдын соңуна чейинки Кыргызстандын тарыхы бөлүмүнүн Абдыкулова Роза Аманбаевнанын «XIX кылымдын экинчи жарымы - XX кылымдын башындагы Осмон мамлекети менен Орто Азиянын ортосундагы дипломатиялык байланыштар тууралуу архив документтери» деген теманын талкуусунда алынган :

ТОКТОМ:

Роза Абдыкулованын кандидаттык илимий даражасы үчүн жазган илимий иши жогоруда айтылган сын-пикирлерди, оңдоолорду эске алуу менен коргоого чыгууга сунушталсын.

Абдыкулова Роза Аманбаевнанын «XIX кылымдын экинчи жарымы - XX кылымдын башындагы Осмон мамлекети менен Орто Азиянын ортосундагы дипломатиялык

байланыштар тууралуу архив документтери» деген темадагы диссертациясы боюнча бөлүмдүн корутундусу бекитилсин.

Абдыкулова Роза Аманбаевнанын «XIX кылымдын экинчи жарымы - XX кылымдын башындагы Осмон мамлекети менен Орто Азиянын ортосундагы дипломатиялык байланыштар тууралуу архив документтери» аталышындагы иши боюнча кошумча кандидаттык минимум программасы (07.00.03-Жалпы тарых) бекитилсин.

КР УИАнын Б. Жамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институтунун Байыркы доордон XIX кылымга чейинки Кыргызстандын тарыхы бөлүмү

Төрага: Арзыбаев Т.

Катчы: Алагөз уулу А.

